

Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын 2015-жылдын 3-чейрегиндеги абалы тууралуу маалымат

1. Төлөмдөр түзүмүндөгү өзгөрүүлөр боюнча аналитикалык маалыматтар

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматтары боюнча 2015-жылдын 3-чейреги үчүн ИДӨ көлөмү күндөлүк баада 2014-жылдын тиешелүү көрсөткүчүнө салыштырганда 3,8 пайызга көбөйүү менен 120,5 млрд сомду түзгөн (2014-жылдын 3-чейрегинде 12,5 пайызга көбөйүү байкалган). 2015-жылдын 3-чейрегинин жыйынтыгы боюнча реалдуу ИДӨнүн өсүшү өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 5,0 пайызды (2014-жылдын 3-чейрегинин жыйынтыгы боюнча – 3,4 пайызды) түзгөн. Мында ИДӨнүн өсүшүнө негизги салымды айыл чарба (2,1 пайыз), соода (0,9 пайыз), өнөр жай (0,7 пайыз) секторлору кошкон.


2015-жылдын 3-чейрегинин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын банктар аралык төлөм системасы аркылуу 1 005 732 төлөм өткөрүлүп, өткөн жылдын ушул эле чейрегине салыштырганда ал 4,5 пайызга азайган.

Банктар аралык төлөмдөрдүн жалпы көлөмү болсо 472,3 млрд сомду түзүп, өткөн жылдын ушул эле чейрегине салыштырганда 16,7 пайызга көбөйгөн (2-график). Отчеттук мезгилдин жыйынтыгы боюнча төлөмдөрдүн багыттоо түрлөрү боюнча анын көлөмүнүн динамикасына талдап-иликтөөлөр, банктар аралык төлөмдөр көлөмүнүн өсүшү, негизинен банктык операциялар боюнча төлөмдөр көлөмүнүн 19,6 пайызга, анын ичинде автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу (баалуу кагаздар, кредиттер жана чет өлкө валютасы менен операциялар) ишке ашырылган операциялар боюнча 22,6 пайызга өсүшүнөн улам жүргөндүгүн көрсөткөн.


Отчеттук мезгил ичинде багыттоо түрлөрү боюнча банктар аралык төлөмдөрдүн түзүмү олуттуу өзгөрүүлөргө ээ болбостон, төмөнкүдөй түптөлгөн: төлөмдөрдүн жалпы көлөмүндө банктык операциялар 83,7 пайызды түзүп негизги үлүштү ээлеген, бюджеттик уюмдардын төлөмдөрүнүн салыштырма салмагы 10,6 пайызды, ал эми бюджеттик эмес уюмдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрү, активдер жана милдеттенмелери боюнча төлөмдөрү 5,7 пайызды түзгөн. Бюджеттик уюмдардын төлөмдөр түзүмүндө кириш бюджеттик төлөмдөрдүн салыштырма салмагы 42,2 пайызда, ал эми чыгыш бюджеттик төлөмдөрдүн салыштырма салмагы 38,5 пайызда калыптанган, ошондой эле активдер жана милдеттенмелер менен ишке ашырылган операциялар боюнча төлөмдөр 19,3 пайызды түзгөн.

Бюджеттик уюмдардын төлөмдөрүнүн жүгүртүлүшүнүн номинал боюнча суммардык көрсөткүчү 2015-жылдын 3-чейреги ичинде өткөн жылдын тиешелүү чейрегине салыштырганда 2,4 пайызга көбөйүү менен 50,1 млрд сомду түзгөн (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда бул көрсөткүч 3,2 пайызга көбөйгөн). Мунун себебинен болуп, активдер жана милдеттенмелер менен ишке ашырылган операциялар боюнча төлөмдөрдүн 42,7 пайызга өсүшү болгон, мында grosстук транзакциялар 49,2 пайызга, ал эми клиринг төлөмдөрү 9,3 пайызга көбөйгөн. 2015-жылдын 3-чейрегинде мамлекеттик бюджетке каралган төлөмдөрдүн азаюусу 12,0 пайызды түзгөн, бул өткөн жылдын ушул эле көрсөткүчүнө салыштырганда бюджеттин


1-график. ИДӨ жана төлөмдөр көлөмүнүн өз ара байланышы



2-график. Банктар аралык төлөмдөрдүн динамикасы (млн сом)



3-график. Бюджеттик кирешелердин, чыгашалардын жана төлөмдөр көлөмүнүн динамикасы (млн сом)



*2013-жылдын сентябрь айынан тартып методологияга карата өзгөртүлгөн ыкманын негизинде эсептелген көрсөткүчтөр келтирилген

киреше бөлүгүнүн деңгээлинин төмөндөөсүнөн улам келип чыккан (2015-жылдын 3-чейрегине салыштырганда төлөмдөр көлөмүнүн төмөндөшү 11,5 пайызды түзгөн). Ошентип, 2015-жылдын 3-чейрегинин жыйынтыгы боюнча бюджеттин жалпы кирешеси 2014-жылдын 3-чейрегине салыштырмалуу 30,0 млрд сомду түзүү менен 10,5 пайызга же 3,5 млрд сомго азайган.

Мамлекеттик бюджеттин жалпы чыгашасы 2015-жылдын 3-чейреги ичинде, өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 5,6 пайызга же 1,7 млрд сомго көбөйүү менен 31,5 млрд сомду түзгөн. Мамлекеттик бюджеттин жалпы чыгашасынын көбөйүшү субсидияларга жана социалдык жөлөк пулдарга жана эмгекке төлөөгө кеткен чыгашалардын жогорулашы менен шартталган. Натыйжада, отчеттук чейрек ичинде банктар аралык төлөм системасы аркылуу жүзөгө ашырылган мамлекеттик бюджеттен чыгыш төлөмдөрүнүн көлөмү 2014-жылдын 3-чейрегине салыштырганда 6,6 пайызга көбөйгөн (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда төлөмдөрдүн көлөмү 0,4 пайызга төмөндөгөн).

2. Нак акча жүгүртүү түзүмү

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын кайтарымдуулугу 2015-жылдын 3-чейреги үчүн 98,9 пайызды түзгөн жана 2014-жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 1,9 пайызга азайган (2014-жылдын 3-чейрегинде кайтарымдуулук 100,8 пайызда калыптанган).

1-таблица. Коммерциялык банктардын кассалары аркылуу нак акчанын жылышы

Аймактардын аталышы	Келип түшкөн		Берилген		Кайтарымдуулук	
	(млн сом)		(млн сом)		(пайыздар)	
	2014-жыл III чейреги	2015-жыл III чейреги	2014-жыл III чейреги	2015-жыл III чейреги	2014-жыл III чейреги	2015-жыл III чейреги
Бардыгы	277 448,4	276 571,2	275 329,5	279 744,6	100,8	98,9
Бишкек шаары	140 301,7	129 373,4	132 887,7	127 299,5	105,6	101,6
Баткен облусу	15 283,9	13 253,0	15 397,8	13 275,8	99,3	99,8
Жалал-Абад облусу	26 960,9	28 125,1	30 098,6	30 436,0	89,6	92,4
Ысык-Көл облусу	13 384,9	16 301,3	14 126,9	16 750,8	94,7	97,3
Нарын облусу	4 314,5	5 450,6	4 943,4	6 110,1	87,3	89,2
Ош шаары	37 110,1	36 973,1	36 756,2	37 785,3	101,0	97,8
Ош облусу	12 134,7	13 948,5	12 289,8	14 138,5	98,7	98,7
Талас облусу	4 888,7	5 323,5	5 769,6	6 164,4	84,7	86,4
Чүй облусу	23 069,0	27 822,7	23 059,5	27 784,2	100,0	100,1

2014-жылдын 3-чейрегине салыштырмалуу 2015-жылдын 3-чейреги ичинде коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын кайтарымдуулугунун өсүшү республиканын төмөнкү региондору боюнча жүргөн, алсак:

- Чүй областы боюнча 0,1 пайызга;
- Ысык-Көл областы боюнча 2,6 пайызга;
- Нарын областы боюнча 1,9 пайызга;
- Талас областы боюнча 1,7 пайызга;
- Жалал-Абад областы боюнча 2,8 пайызга;
- Баткен областы боюнча 0,5 пайызга.


Бишкек шаары боюнча коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын кайтарымдуулугу 4,0 пайызга жана Ош шаары боюнча 3,2 пайызга төмөндөгөн. Ош областы боюнча коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын кайтарымдуулугу мурунку деңгээлде калып 98,7 пайызды түзгөн.

2015-жылдын 3-чейреги үчүн нак акча кайтарымдуулугунун эң жогорку көрсөткүчү Бишкек шаары боюнча 101,6 пайызды, Чүй областы - 100,1 пайызды, Ош шаары – 97,8 пайызды түзгөн. Ал эми анын эң төмөнкү көрсөткүчү Талас областында 86,4 пайызда калыптанган (6-график).


Коммерциялык банктардын кассаларына 2015-жылдын 3-чейрегинде келип түшкөн нак акчалардын суммасы 276 571,2 млн сомду түзгөн, анын 2014-жылдын ушул эле чейрегине салыштырмалуу 0,3 пайызга азайгандыгы байкалган.

Төмөндө 2015-жылдын 3-чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына келип түшкөн нак акчалардын негизги булактары боюнча маалыматтар келтирилген:

- коммерциялык банктардын филиалдарынан, аманат кассаларынан жана алмашуу пункттарынан – 115 450,7 млн сом келип түшкөн, көбөйүү 3,2 пайызды түзгөн (2014-жылдын 3-чейреги үчүн – 111 903,3 млн сом);
- товарларды сатуудан – 19 811,4 млн сомду түзгөн, азаюу 8,1 пайызда калыптанган (2014-жылдын 3-чейреги үчүн – 21 555,8 млн сом);



- банкоматтарды жана терминалдарды инкассациялоодон – 25 990,4 млн сомду түзгөн, көбөйүү 28,5 пайызда калыптанган (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн – 20 225,7 млн сом);
- локалдык акча которууну жүзөгө ашыруу үчүн – 23 303,9 млн сомду түзгөн, көбөйүү 2,7 пайызда калыптанган (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн – 22 685,7 млн сом);
- кызмат көрсөтүүлөрдөн жана аткарылган иштерден – 18 460,8 млн сомду түзгөн, азаюу 10,2 пайызда калыптанган (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн – 20 547,4 млн сом);
- чет өлкө валютасын сатуудан – 23 265,4 млн сомду түзгөн, азаюу 28,5 пайызда калыптанган (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн – 32 529,0 млн сом).



Коммерциялык банктардын кассаларынан берилген нак акча 2015-жылдын 3-чeyреги үчүн 279 744,6 млн сомду түзгөн, бул 2014-жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 1,6 пайызга көбөйгөн.

2015-жылдын 3-чeyреги үчүн коммерциялык банктардын кассаларынан берилген нак акчанын негизги багыттары:

- коммерциялык банктардын филиалдарына, аманат кассаларына жана алмаштыруу пункттарына – 116 088,9 млн сом берилген, көбөйүү 10,8 пайызды түзгөн (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн – 104 754,4 млн сом);
- кызмат көрсөтүүлөр жана аткарылган иштер үчүн төлөөлөр 12 246,3 млн сом берилген, азаюу 2,1 пайызды түзгөн (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн – 12 505,8 млн сом);
- банкоматтарга акча жүктөө үчүн – 37 418,7 млн сом берилген, көбөйүү 15,7 пайызды түзгөн (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн – 32 342,2 млн сом);
- локалдык акча которууларды төлөөгө 22 450,3 млн сом берилген, көбөйүү 2,6 пайызды түзгөн (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн – 21 870,0 млн сом);
- товарлар үчүн төлөөгө 2 893,0 млн сом берилген, азаюу 24,6 пайызды түзгөн (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн – 3 837,9 млн сом);
- чет өлкө валютасын сатып алууга 39 563,0 млн сом берилген, азаюу 21,7 пайызды түзгөн (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн – 50 511,2 млн сом).
- эмгек акыларды төлөөгө 3 093,0 млн сом берилген, азаюу 20,7 пайызды түзгөн (2014-жылдын 3-чeyреги үчүн эмгек акыларды төлөөгө 3 898,7 млн сом берилген).



3. Нак эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн түзүмү

- Майда чекене жана үтүрүмдүк төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы

Улуттук банк, 23 коммерциялык банк жана алардын 317 филиалы Пакеттик клиринг системасынын катышуучуларынан, ал эми «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК – адистештирилген катышуучусунан болгон.


2015-жылдын 3-чейрегинин иш жыйынтыгы боюнча клиринг төлөмдөрүнүн көлөмү **26 006,1 млн сом** чегинде катталып:

- өткөн чейрекке салыштырганда 8,0 пайызга көбөйгөн;
- өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 3,2 пайызга азайган.

2015-жылдын 3-чейрегинде клиринг төлөмдөрүнүн саны **920 343** төлөмдү түзүп:

- өткөн чейрекке салыштырганда 14,2 пайызга көбөйгөн;
- өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 6,2 пайызга азайган.

Төлөмдөрдүн төмөндөшү бир гана сезондук фактор менен эмес, ал негизинен Социалдык фонд «РСК Банк» ААКсынын тейлөөсүнө өткөндүгүнө байланыштуу клиринг аркылуу жүргүзүлгөн банктар аралык төлөмдөр банктын ички төлөмдөрү катары жүргүзүлгөндүгү менен түшүндүрүлөт.



- Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн grosстук системасы (мындан ары - эсептешүүлөрдүн grosстук системасы)

2015-жылдын 3-чейреги ичинде grosстук төлөмдөрдүн жалпы көлөмү **446 247,2 млн сомду** түзүү менен:

- өткөн чейрекке салыштырганда 25,4 пайызга көбөйгөн;
- өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 18,1 пайызга көбөйгөн.

Бардыгы болуп, эсептешүүлөрдүн grosстук системасы аркылуу 2015-жылдын 3-чейреги ичинде **85 389 төлөм** өткөрүлгөн. Бул көрсөткүч:

- өткөн чейрекке салыштырганда 11,3 пайызга көбөйгөн;
- өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 19,1 пайызга көбөйгөн.




- Банктык төлөм карттар рыногу

2015-жылдын 1-октябрына карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында банктык төлөм карттарынын эмиссиясы жана эквайринги боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү иш алып барып жаткан 23 банктын ичинен 22 банк сунуштаган, анын ичинен 13 банк жана «Элкарт» улуттук системасы боюнча 18 банк эл аралык төлөм системасынын карттарынын эмитенттеринен жана эквайерлеринен болушкан.


Банктык төлөм карттар эмиссиясы.

2015-жылдын 1-октябрына карата абал боюнча жүгүртүүдөгү банктык төлөм карттарынын жалпы саны **1 117,8** миңди түзгөн. Мында, карттардын саны өткөн чейректегиге салыштырганда 6,8 пайызга көбөйгөн, ал эми өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда карттардын саны 31,9 пайызга өскөн.

11-график. Жүгүртүүдөгү карттардын жалпы саны



12-график. 2015-жылдын 1-октябрына карата абал боюнча областтардын жүгүртүүдөгү карттарынын жалпы саны (миң)



Төлөм карттарынын түрлөрү төмөнкүдөй бөлүштүрүлгөн:

- **Эл аралык системалар** **835 301 (74,7%):**
 - «Visa» 371 251 (33,2%);
 - «Master Card» 7 709 (0,7%);
 - «Золотая корона» (Россия) 444 858 (39,8%);
 - «Union Pay International» 11 483 (1,0%);
- **«Элкарт» улуттук системасы** **282 478 (25,3%).**


Банктык төлөм карттар эквайринги.

2015-жылдын 3-чейрегинин акырына карата абал боюнча иштеп турган терминалдардын жана банкоматтардын жалпы саны системалардын түрлөрү боюнча бөлүштүргөндө төмөнкүдөй катталган:


- «Элкарт» улуттук системасы боюнча 433 банкомат жана 1 664 терминал;
- Visa жана MasterCard эл аралык системалары боюнча 327 банкомат жана 2 329 терминал;
- «Золотая корона» эл аралык системасы боюнча 374 банкомат, 1 708 терминал.

Жалпысынан алганда, банктык төлөм карттар, республиканын бардык аймагында орнотулган **1 134 банкоматта жана 5 701 терминалда** тейлөөгө алынган (жылдын баш жагына салыштырганда банкоматтардын өсүшү 13,6 пайызды же 136 банкоматты, ал эми терминалдардын - 21,9 пайызды же 1 026 терминалды түзгөн, өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда банкоматтардын өсүшү 19,0 пайызды же 181 банкоматты, ал эми терминалдардын - 30,1 пайызды же 1 319 терминалды түзгөн).

13-график. Системалар боюнча банкоматтардын саны



14-график. Системалар боюнча терминалдардын саны



Банктык төлөм карттарын пайдалануу менен операциялардын көлөмүнүн жана санынын динамикасы.

2015-жылдын 3-чейреги ичинде картты колдонуу менен ишке ашырылган операциялардын жалпы көлөмү **26 574,6 млн сомду** түзгөн. Өткөн чейрекке салыштырганда жүргүзүлгөн операциялардын көлөмү 8,0 пайызга көбөйгөн, ал эми өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 22,2 пайызга көбөйгөн.

Мурдагыдай эле, бардык операциялардын негизги үлүшү акча каражаттарын нак акчага айландырууга 25 521,6 млн сом туура келген, бул бардык операциялардын жалпы көлөмүнө карата 96,1 пайызын ээлеген. Өткөн чейрекке салыштырганда жүргүзүлгөн операциялардын көлөмү 7,8 пайызга көбөйгөн, ал эми өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 21,3 пайызга көбөйгөн. Соода тейлөө ишканаларындагы терминалдар аркылуу ишке ашырылган операциялардын көлөмү 1 053,1 млн сомду түзгөн (бул жүзөгө ашырылган бардык операциялардан 3,9 пайызды ээлейт). Өткөн чейрекке салыштырганда жүргүзүлгөн операциялардын көлөмү 15,3 пайызга көбөйгөн, ал эми өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 49,4 пайызга көбөйгөн. Төлөм карттарынын негизги массасы “эмгек акы” долбоорун жайылтуу максатында эмитирленген.

2015-жылдын 3-чейрегинде картты пайдалануу менен **5,2 млн ашуун транзакция** ишке ашырылган. Өткөн чейрекке салыштырганда операциялардын саны 5,1 пайызга көбөйүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда операциялардын саны боюнча көрсөткүч 31,2 пайызга өскөн.

Мурдагыдай эле, бардык операциялардын негизги үлүшү акча каражаттарын нак акчага айландырууга туура келген – 4 738,5 миң транзакция, бул бардык операциялардын жалпы санына карата 90,6 пайызды түзгөн. Өткөн чейрекке салыштырганда жүргүзүлгөн операциялардын саны 5,1 пайызга көбөйгөн, ал эми өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 31,1 пайызга көбөйгөн.

Соода тейлөө ишканаларында орнотулган терминалдар аркылуу ишке ашырылган операциялардын саны 489,8 миң транзакцияны түзгөн (бул ишке ашырылган бардык операциялардан 9,4 пайыз). Өткөн чейрекке салыштырганда жүргүзүлгөн операциялардын саны 5,7 пайызга көбөйгөн болсо, ал эми өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 32,4 пайызга өскөн.

- **Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр**


Отчеттук чейрек ичинде катышуучулардын чек ара аркылуу төлөмдөрү SWIFT, «Telex», «Банк-Клиент», «Е-Клиент» ж.б. системаларды пайдалануу менен ишке ашырылган. Мында банктар көбүнчө чек ара аркылуу төлөмдөрдү өткөрүү үчүн SWIFT системасын пайдаланышкан.

2015-жылдын 3-чейреги ичинде эл аралык төлөмдөр валюталардын 12 түрү боюнча ишке ашырылган. Ушул эле жылдын 3-чейрегинин жыйынтыгы боюнча кириш төлөмдөрдүн жалпы көлөмү 265,1 млрд сомду (бул көрсөткүч 2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда 9,1 пайызга көбөйүп, 2014-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 7,1 пайызга көбөйгөн), ал эми чыгыш төлөмдөрүнүн жалпы көлөмү 284,9 млрд сомду түзгөн (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда 10,1 пайызга, 2014-жылдын 3-чейрегине салыштырганда 1,4 пайызга көбөйүү жүргөн).

- **Акча которуулар**

2015-жылдын 3-чейрегинин жыйынтыгы боюнча эл аралык жана локалдык системалары аркылуу акча которуулар жүзөгө ашырылган. Акча которуулардын **эл аралык системалары** боюнча кириш которуулардын жалпы саны 36,0 млрд сом жалпы суммасында 1 655 728 түзгөн (2015-жылдын 2-чейрегинин көрсөткүчтөрүнө салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша, 15,6 жана 12,3 пайызга көбөйүү жүргөн, ал эми өткөн жылдын тиешелүү көрсөткүчүнө салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша 5,1 пайызга жана 10,9 пайызга азаюу туура келген). Чыгыш которуулардын саны 8,5 млрд сом жалпы суммасында 115 067 түзгөн (2015-жылдын 2-чейрегинин көрсөткүчтөрүнө салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша, 18,6 пайызга жана 10,4 пайызга көбөйүү болгон, ал эми 2014-жылдын 3-чейрегинин көрсөткүчүнө салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша 11,6 пайызга жана 28,1 пайызга көбөйүү жүргөн).


Кыргыз Республикасынын аймагында кириш жана чыгыш которуулардын көлөмү боюнча эң чоң салыштырма салмак Бишкек шаарына туура келген, мында кириш которуулар жалпы көлөмдүн 43,3 пайызын, ал эми чыгыш которуулар жалпы көлөмдүн 61,6 пайызын ээлеген.



Отчеттук чейрек ичинде эл аралык акча которуулар валютанын 5 түрү боюнча жүзөгө ашырылган.

1) АКШ долларында акча которуулар

2015-жылдын 3-чейрегинде кириш которуулардын жалпы саны 171,3 млн АКШ доллар суммасында 201 308 түзгөн (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша, 12,7 жана 12,9 пайызга көбөйүү жүргөн; ал эми өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша 18,6 пайызга азаюу жана 7,9 пайызга көбөйүү байкалган). Чыгыш которуулардын саны 64,0 млн АКШ доллар суммасында 45 831 түзгөн (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша көбөйүү 1,9 пайызды жана 7,6 пайызды түзгөн; ал эми 2014-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша 24,3 пайызга азаюу жана 4,5 пайызга көбөйүү белгиленген).



2) Евро валютасында акча которуулар

Отчеттук чейректин жыйынтыгы боюнча 2,4 млн евро жалпы суммасында 5 616 кириш которуулар жүргүзүлгөн (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша 10,4 пайызга жана 4,3 пайызга көбөйүү белгиленген; ал эми 2014-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша 12,7 пайызга жана 33,9 пайызга көбөйүү жүргөн). Чыгыш которуулардын саны 1,2 млн евро жалпы суммасында 870 түзгөн (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша 30,2 пайызга жана 8,3 пайызга азаюу белгиленген; ал эми өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша 51,4 пайызга жана 11,1 пайызга азаюу байкалган).

3) Орус рублинде акча которуулар

2015-жылдын 3-чейрегинин жыйынтыгы боюнча 22,7 млрд рубль суммасында 1 421 384 кириш которуулар жүргүзүлгөн (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша 18,5 жана 12,0 пайызга көбөйүү белгиленген; ал эми 2014-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша 21,9 пайызга көбөйүү жана 13,8 пайызга азаюу байкалган). Мындан тышкары 4,0 млрд рубль суммасында 70 056 чыгыш которуулар ишке ашырылган (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша 33,3 пайызга жана 12,1 пайызга көбөйүү белгиленген; ал эми өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша 99,4 жана 78,2 пайызга көбөйүү жүргөн).

4) Казак теңгесинде акча которуулар

Отчеттук мезгил ичинде 179,6 млн теңге суммасында 3 471 кириш которуулар ишке ашырылган (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда көрсөткүчтөр тиешелүүлүгүнө жараша 22,9 көбөйгөн жана 7,7 пайызга азайган; ал эми өткөн жылдын тиешелүү көрсөткүчүнө салыштырганда, көрсөткүчтөр тиешелүүлүгүнө жараша 2,4 эсе жана 5,6 эсе азайган). Чыгыш которуулар 43,0 млн теңге суммасында 448 төлөм жүргүзүлгөн (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда көрсөткүчтөр, тиешелүүлүгүнө жараша 60,8 пайызга жана 12,6 пайызга көбөйүү белгиленген; ал эми 2014-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда көрсөткүчтөр, тиешелүүлүгүнө жараша 3,0 эсе жана 15,4 эсе азаюу байкалган).

5) Кыргыз сомунда которуулар

2015-жылдын 3-чейреги ичинде 308,1 млн сом суммасында 28 456 кириш которуулар ишке ашырылган (2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша 29,0 жана 34,7 пайызга көбөйүү жүргөн; ал эми 2014-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда, тиешелүүлүгүнө жараша 16,9 эсе же 289,9 млн сомго жана 12,7 эсе же 26 218 которууга көбөйүү байкалган). Чыгыш которуулардын саны 21,1 млн сом суммасында 282 түзгөн. 2015-жылдын 2-чейрегине салыштырганда тиешелүүлүгүнө жараша 110,7 эсе же 20,9 млн сомго жана 28,2 эсе же 272 которууга көбөйүү байкалган; ал эми 2014-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда

тиешелүүлүгүнө жараша 19,0 эсе же 20,0 млн сомго жана 23,5 эсе же болбосо 270 которууга көбөйүү жүргөн. 2014-жылдын тиешелүү мезгилиндеги көрсөткүчтөргө салыштырганда 2015-жылдын 2-чейреги ичинде кыргыз сомунда кириш которуулардын кескин түрдө көбөйүшү, негизинен акча которууларды алуучунун карты катары банктык продукттунун колдонуунун артышынан улам келип чыккан, мында, банктын кардарлары банкоматтар жана POS-терминалдар аркылуу жөнөтүлгөн акча каражаттарды нак акчага айландыра жана кыргыз сомунда акча каражаттарды жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн алат.